

Сүйлөм толутуо №2. ЖРТге даярдоо

1. Уйку маалында жогорку нерв системасынын иши _____, булчуңдар бошондойт, зат алмашуу төмөндөйт, жүрөктүн иштеши, дем алуу _____, кан басымы _____ .
- А)басаңдап/ сейректейт/ төмөндөйт
Б) күчөп/жогорулайт/көбөйөт
В) басаңдап/ көбөйөт/жоголот
Г)эс алат/ сарпталат/ көбөйөт
2. Баланын интеллектуал жактан _____ үчүн чет тилдерди _____ да азыркы замандын талаптарынын бири _____ .
- А) өсүшү/билбөө/ болуп саналбайт
Б)көрүнүшү/жетиштирүү/ болуп саналбайт
В) калыптанышы/ үйрөнүү/ болуп саналат
Г)төмөндөшү/ сактоо/негиз болот
3. Эгер адам өзгөрбөсө, _____, аракет кылбаса – адам мезгилден ____ калат, жашоо-шартын _____, өзүн өстүрбөйт.
- А)уктаса/алдыга/өзгөртөт
Б)өнүксө/ артта/ жакшыртат
В) ойлонсо/өзгөрүүдө/оңдойт
Г) изденбесе/ артта/ өзгөртпөйт
4. _____ бир нече жүз метрден бир нече километрлерге чейин _____, _____ жана катуу күркүрөгөн үн менен коштолот.
- А)Күн/изилденип/өчүү
Б)Чагылган/ созулуп/ жаркыроо
В) Планеталар/ ээрчишип/өнүгүү
Г) Ай/узарып/караңгылык
- 5.Жумушчу _____ жаңы уюкта же бал челекте момдон көп сандаган алты кырдуу _____ турган _____ жасашат.
- А) адамдар/ суудан / уяларды
Б) аарылар/ чөнтөкчөлөрдөн// уяларды
В)пилдер/чөптөрдөн/бактарды
Г)жаныбарлар/тамактардан/үйлөрдү
6. _____ шаарларда жана кыштактарда _____ менен жашайт, киши жашаган жайларды _____.
- А) Көгүчкөндөр/үйүрү/ мекендейт
Б)Кумурскалар/өзү/мекендебейт
В)Сойлоп жүрүүчүлөр/ үйүрү/сактайт
Г)Канаттуулар/бирөө/көрсөтөт
- 7.Убакытты _____ пайдалануу ийгилик _____ анык.Ошондуктан _____ туруп, _____ иштөө, ийгиликтин _____ келишине шарт _____ .
- А)туура эмес/жаратпасы/ кеч/аз /тезирээк / түзөт
Б)туура/ жаратары/ эрте/көп/ кечирээк / түзөт
В) туура эмес/жаратпасы/ кеч/аз /тезирээк / түзбөйт
Г)туура/жаратары/эрте/көп/ кечирээк/ түзбөйт
- 8.Элдин спортко _____ оорулардын _____, элдин маанайынан _____ себеп болот. _____ спорттук ийримдерден _____ чыгышы _____.
- А)кызыкпоосу/көбөйүп/түшүшүнө/ Ошондуктан/чемпиондордун/өтө кубанычтуу
Б)кызыгуусу/азайып/көтөрүлүшүнө/Бирок/кылмышкерлердин/өтө өкүнүчтүү
В) кызыгуусу/көбөйүп/ көтөрүлүшүнө/Ошондуктан / кылмышкерлердин/ өтө өкүнүчтүү
Г) кызыкпоосу/ азайып/ түшүшүнө/ Бирок/чемпиондордун / өтө кубанычтуу
- 9.

Сүйлөм толутуу №2. ЖРТге даярдоо